

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ**

**2023-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын эл аралык капитал  
рынокторуна чыгуу боюнча программасын бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын эл аралык капитал рыногуна чыгуусу жана суверендүү кредиттик рейтингди жакшыртуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Бекитилсин:

- 2023-2026-жылдарга Кыргыз Республикасын эл аралык капитал рынокторуна чыгуу боюнча программанын долбоору 1-тиркемеге ылайык;
- 2023-2026-жылдарга Кыргыз Республикасын эл аралык капитал рынокторуна чыгуу боюнча программаны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планынын долбоору 2-тиркемеге ылайык.

2. Иш-чаралар планын ишке ашырууга тартылган мамлекеттик органдар аны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттикке квартал сайын берип турсун.

3. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик Иш-чаралар планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган отчетту ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча 1-февралдан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына берсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин чечимдеринин аткарылышын контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Төрага**

**А.У. Жапаров**